

ТИШ, БҮЙЛӨУ ЖАНА ООЗ

ТИШ МЕНЕН БҮЙЛӨНҮ ТАЗА КАРМОО

Тиш менен бүйлөнү таза кармоо өтө маанилүү, анткени:

- Бекем жана соо тиштер тамакты чайнап, жакшы сиңирүү үчүн керек.
- Тиш менен бүйлөнү жакшы караса, алар ооруга чалдықпайт.

Курт жеген тиштеги инфекция дөненин башка бөлүктөрүнө тарап, коркунучтуу ооруларга алып келиши мүмкүн.

Тиш менен бүйлөнү сактоо үчүн:


1. **Таттууну көп жебениз.** Таттууну (момпосуй, торт, пирожный, шекер кошулган чай же кофе, “колага” ошшогон газдалган шириң суусундуктар) көп жесе, тиш тез чирийт.

Балаңыздын тиштери соо болсун десениз, аны таттуу тамактар менен суусундуктарга көн-дүрбәнүз.

2. **Күн сайын тишиңизди щётка менен жакшылап тазалаңыз** – таттуу бир нерсени жегендөн кийин дайыма дароо тазалап турунчуз. Балаңыздын тиштерин чыгары менен эле тазалай баштаңыз. Балаңыз эс тартканда, ага тиш тазалаганды үйрөтүп, муун туура жасап жатканын текшерип турунчуз.



Бул бала таттууну көп жайт, ошондуктан көп өтпөй тиши жок калат.



Тишин эки жагын сүргүлөй бербей, сүрөттө көрсөтүлгөндөй, өйдөндөн ылдый каратып тазалаңыз.

Тишин астыңы, арткы, өйдөңкү жана ылдыйкы беттерин жакшылап тазалаңыз.

3. Су менен тамак-ашта табигый фторид жетишпеген жерлерде фторидди иче турган сууга кошуп же түз эле тишин өзүнө басып, тиштерди чириүүдөн сактоого болот. Кээ бир денсоолук программалары балдардын тиштерине жылына бир же эки жолу фторид салып турууну сунуш кылышат. Мындан тышкary, деңизден алынган азыктардын көпчүлүгү фторидге бай келет.

САКТЫК ЧАРАЛАРЫ: Фторид уулуу болот, ошондуктан аны аз өлчөмдө колдонуу керек. Этияттык менен колдонуп, балдар жетпеген жерде сактаңыз. Фторидди иче турган сууга кошордон мурун анын курамын текшерип, фторидден канча кошуу керек экенин аныктаңыз.

17 - бөлүм

4. **Бир аз чоңоюп калган балдарды шише менен тамактандырбаңыз.** Бала-га узак убакыт бою шише менен тамак берсеңиз, тишинин сырт жагы таттуу суюктук менен жуулуп, тиш эрте эле бузула баштайт. (Эн жакшысы – балага дегеле шише менен тамак бербөө, 271-бетти караңыз.)


ЭГЕРДЕ ЩЁТКАҢЫЗ ЖОК БОЛСО, АНЫН ОРДУНА ДАРАКТЫН БУТАГЫН КОЛДОНСО БОЛОТ:

Тиштердин араларын тазалоо үчүн, бутактын бир башын учтаңыз.

Ал эми бул башын чайнап, щётка катары колдонунуз.




Же болбосо, одуракай чүпүрөкту чыбыктын бир учунан же сөөмөйүүзгө бай-лап, щётка катары колдонунуз.



одуракай
кездеменин
кесинди

ЭГЕРДЕ ТИШ ЖУУГАН ПАСТАҢЫЗ ЖОК БОЛСО, АНЫН ОРДУНА БУЛАРДЫ КОЛДОНСО БОЛОТ:

Эгерде жакшылап сүртүп жуусаңыз, суунун өзү эле жетиштүү. Тиш менен бүйлөнү бир аз түктүү келген жумшак нерсе менен сүртүп тазалоо керек. Кээ биреөлөр тиштерин жыгач көмүр күлмайдасы же туз менен сүртүп жуушат. Же болбосо, туз менен соданы бирдей өлчөмдө аралаштырып, тиш жууган күлмайдада катары колдонсоңуз болот. Күлмайдада жабышыш үчүн, щётканы бир аз суулап алыңыз.



ЭГЕРДЕ ТИШИҢИЗДЕ ТЕШИК БАР БОЛСО (чиригенде пайда болгон тешик):

Тишиңиз оорубасын же ириндебесин десеңиз, таттуу нерсөлдерден оолак болуп, тамактангандан кийин тишиңиң дайыма жакшылап жууп турушуңуз керек.

Мүмкүн болсо, дароо тишиңиң доктурга кайрылыңыз. Кечиктирбестен, өз убагында кайрылсаңыз, доктур тишиңиң тазалап, тешигин бүтөп берет. Ошондо тишиңиз көп жылга чыдайт.



Тишиңизде тешик бар болсо, ал катуу ооруй баштаганга чейин күтүп отурбаңыз. Тишиңизди дароо доктурга бүтөтүп алыңыз.


ТИШТИН ООРУП ИРИНДӨӨСҮ (ИРИҢҚӨЛКҮЛ)

Ооруганын басуу үчүн:

- ◆ Тишин тешигиндеги тамактын калдыктарын тазалаңыз. Андан кийин оозду түздүү жылуу суу менен чайкаңыз.
- ◆ Ооруганын басуу үчүн, аспирин ичиниз.
- ◆ Ооруганы күчөгөн учурда (шишүү, ириндөө, лимфа бездеринин чочуп ооруусу) антибиотики: пенициллин (351-бет) же сульфаниламид (358-бет) таблеткаларын, же болбосо тетрациклин капсулдарын (choq кишилөргө гана, 356-бетти караңыз) колдонуңуз.

Эгерде тиш кайра-кайра ооруп, шиший берсе, анда ооруган тиши жулуп салуу керек.

Инфекция дененин башка бөлүктөрүнө тараи электе ириңкөлкүлдү тезинен дарылоо керек.



Күрт жеген тишкө инфекция жукканда, тиш ооруй баштайт.

Инфекция тишин тубунө чейин жетип, ириңкөлкүлдү пайда кылат.

БҮЙЛӨ ИНФЕКЦИЯСЫ (ГИНГИВИТ)

Бүйлөнүн сезгенип оорушу (кызырып шишип кетиши) жана канашы төмөнкү себептерден улам болот:



1. Тиш менен бүйлөнү начар тазалагандыктан же дайыма тазалап турбагандыктан.
2. Начар тамактануудан.

Алдын алуу жана дарылоо:


- Тамактануудан кийин дайыма тиштердин ортосуна тыгылып калган тамактын калдыктарын тазалап, тиши жакшылап щётка менен жууп турунуз. Ошондой эле, тиш менен бүйлөнүн ортосунда пайда болгон каралжын-сары түстөгү катуу кыртышты (зубной камень) кырып тазалап салуу керек. Тиштердин ортосун катуу ичке жип (же атайын жибек жип) менен такай тазалап турса, бул тиши таза сактоого чоq жардам берет. Башында аябай канашы мүмкүн, бирок бара-бара кан азыраак ағып, бүйлө оорубай калат.
- Витамиnderge бай тамактарды, айрыкча, жумуртканы, этти, буурчактарды, кочкул-жашыл жер-жемиштерди жана апельсин, лимон, помидор сыйктуу же-миштерди жеп турунуз (11-бөлүм). Тиштердин ортосуна көп тыгылган таттуу, жабышчаак тамактардан оолак болунуз.

Эскертуү: Кээде талмага (эпилепсия) каршы колдонулуучу дарылардан бүйлө шишип, чоноюп кетет (390-бетти караңыз). Ушундай болуп кетсө, дарыгер менен көнешип, дарыны алмаштыруу жөнүндө ойлонуңуз.

ООЗДОГУ ТИЛИК МЕНЕН ЖАРАЛАР


Балдардын оозунун эки чегине жарапар чыкса, бул – на-чар тамактануунун белгиси.

Мындай жарапары бар балдар витаминдер менен бекорторго бай тамактарды (мисалы, сүт, эт, балык, жаңгак, жер жаңгак, жумуртка, мөмөлөр, жер-жемиштер) көбүрөөк жеши керек.




ООЗДУН ИЧИНДЕ ПАЙДА БОЛГОН АК ТАКТАР

Тилди каптаган ак кебер. Тилдин үстү менен таңдайдын агыш же сарғыч тартышы көптөгөн оорулардын белгиси болушу мүмкүн. Бул айрыкча эт ысыгандын көп болот. Кебер ете коркунучтуу болбосо да, туз жана сода (сода бикорбанаты) аралаштырылган жылуу суу менен оозду күнүнө бир нече ирет чайкап турса, ашыкча болбойт.



Эт ысып, **баланын оозунун ичине майда тузга окшогон ак тактар пайда болсо**, бул кызылчанын алгачкы белгиси болушу мүмкүн (311-бет).



Оозул (автоздук стоматит) – бул чийки этке быштак жабышып калгансыган, ооздун ичинде жана тилде пайда болгон кичинекей ак тактар. Аларды кычыткы (грибок) же монилиоз деген инфекция козгойт (242-бет). Оозул жаңы төрөлгөн балдарда, ЖИКС (СПИД) вирусу бар адамдарда жана белгилүү бир антибиотиктерди (тетрациклиниди же ампициллиниди) колдонгон адамдарда көп кездешет.



Эгерде антибиотики колдонуу өтө зарыл болбосо, аны колдонууну токтотунуз. Ооздун ичин жашыл дары (зелёнка) менен сүйкөнүз. Сарымсак чайнап, жуурагат (йогурт) ичүү да жардам бериши мүмкүн. Өтө оор учурларда нистатинди колдонунуз (373-бет).

Жарапалуу стоматит: эриндин же ооздун ичине пайда болгон кичинекей, ооруткан ак тактар. Ысытмадан же күйүттөн (стресс) кийин пайда болушу мүмкүн. Адатта 1–3 жуманын ичинде жоголуп кетет. Оозду туздуу суу менен чайкаңыз, же болбосо сутек ете кычкылынан же кортикостероид майынан бир аз сыйпаңыз (371-бет). Антибиотиктер жардам бербейт.

СУУК ТИЙГЕНДЕ ЖАНА ҮСҮЙТМА УЧУРУНДА ЧЫККАН ЖАРАЛАР МЕНЕН ҮЙЛААКЧАЛАР

Эринге (же жыныс мүчөлөргө) ооруткан кичинекей үйлакчалар чыгып, жарылып, жайылат. Алар ысытмадан же күйүттөн кийин пайда болушу мүмкүн. Буларды учук вирусу козгойт. Адатта үйлакчалар 1 же 2 жумадан кийин айыгып, жоголуп кетет. Жарапаларга күнүгө бир нече ирет бир нече мүнөткө муз басса, тез айыгып кетишине жардам берет. Ошондой эле ачуу ташты (квасцы), камфораны же ачуу ўсумдуктүн (кактустун) ширесин басса, бул да жакшы жардам берет. Баарынан ацикловир деген атايын эрин бальзамы жакшы жардам берет. Жыныс мүчөлөрүнө чыгуучу **учук жөнүндөгү маалыматты** 402-беттен тапсаңыз болот.

Тиш менен бүйлөнү таза кармап, алар жөнүндө кантип кам көрүү керек экендиги тууралуу толук маалымат алуу үчүн, **“Тиш доктур жок жерде эмне қылуу керек”** деген китеепти караңыз. Аны Геспериан фондусунан тапсаңыз болот.